

**2025-жылдын 31-Май карата (аны кошо алганда)  
бухгалтердик баланс боюнча  
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ**

**ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ**  
Бишкек ш., Чүй пр., 245

Ченем бирдиги: миң сом.

|                                                                                                                           | 31-Май 2025-<br>жыл | 31-Декабрь 2024-<br>жыл | 31-Май 2024-<br>жыл |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>АКТИВДЕР:</b>                                                                                                          |                     |                         |                     |
| Эсептердеги акча каражаттар жана активдер                                                                                 | 3 595 213           | 3 869 855               | 4 718 312           |
| Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкындагы Корреспонденттик эсеп                                                           | 5 341 232           | 6 644 138               | 5 442 715           |
| Банктардагы жана башка финансылык институттарындагы эсептер жана депозиттер                                               | 18 588 469          | 19 023 960              | 12 650 482          |
| Банктарга жана башка финансылык институттарга берилген кредиттер жана аванстар, нарктын тушуусуно камды кемиткенден кийин | 4 261 046           | 4 647 550               | 2 655 213           |
| Амортизацияланган нарк боюнча баалануучу инвестициялык баалуу кагаздар                                                    | 3 934 136           | 2 352 320               | 4 408 664           |
| РЕПО келишими боюнча сатылып алынган баалуу кагаздар                                                                      | 335 683             | -                       | -                   |
| Кардарларга берилген кредиттер                                                                                            | 32 087 018          | 29 794 748              | 23 193 785          |
| Кардарларга берилген кредиттердин нарксызданышын жабууга каралган кам (резерв)                                            | (699 730)           | (702 919)               | (508 886)           |
| <b>Кардарларга берилген кредиттер, нарксызданышын жабууга каралган камдын эсепке алынуусу менен</b>                       | <b>31 387 288</b>   | <b>29 091 829</b>       | <b>22 684 899</b>   |
| Негизги каражаттар, топтолгон амортизацияны эсепке алганда                                                                | 372 890             | 414 610                 | 358 792             |
| Материалдык эмес активдер, топтолгон амортизацияны эсепке алганда                                                         | 259 057             | 250 900                 | 227 605             |
| Пайдалануу укугу формасындагы актив, топтолгон амортизацияны эсепке алганда                                               | 391 462             | 336 211                 | 365 615             |
| Башка активдер, мүмкүн болгон жоготууларга болгон резервдерди эсепке алганда                                              | 1 026 772           | 1 011 449               | 799 097             |
| <b>ЖАЛПЫ АКТИВДЕР</b>                                                                                                     | <b>69 493 248</b>   | <b>67 642 822</b>       | <b>54 311 394</b>   |
| <b>МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ</b>                                                                                        |                     |                         |                     |
| <b>ПАССИВДЕР:</b>                                                                                                         |                     |                         |                     |
| Банктардын эсептери жана депозиттери                                                                                      | 51 288              | 41 105                  | 50 881              |
| Кардарлардын учурдагы эсептери жана депозиттери                                                                           | 55 746 914          | 52 587 044              | 43 799 491          |
| Башка тартылган каражаттар                                                                                                | 2 026 485           | 4 511 513               | 1 001 528           |
| Учурдагы пайда салыгы боюнча милдеттенме                                                                                  | 45 947              | 46 242                  | 34 213              |
| Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмеси                                                                                 | 83 126              | 73 841                  | 44 482              |
| Ижара боюнча милдеттенме                                                                                                  | 407 960             | 344 997                 | 379 214             |
| Башка милдеттенмелер                                                                                                      | 534 122             | 459 143                 | 628 178             |
| <b>ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР</b>                                                                                               | <b>58 895 842</b>   | <b>58 063 885</b>       | <b>45 937 987</b>   |
| <b>КАПИТАЛ:</b>                                                                                                           |                     |                         |                     |
| Уставдык капитал                                                                                                          | 6 000 000           | 6 000 000               | 2 000 000           |
| Кошумча төлөнгөн капитал                                                                                                  | 1                   | 1                       | 1                   |
| Бөлүштүрүлбөгөн пайда                                                                                                     | 4 597 405           | 3 578 936               | 6 373 406           |
| <b>ЖАЛПЫ КАПИТАЛ</b>                                                                                                      | <b>10 597 406</b>   | <b>9 578 937</b>        | <b>8 373 407</b>    |
| <b>ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ</b>                                                                                  | <b>69 493 248</b>   | <b>67 642 822</b>       | <b>54 311 394</b>   |

Маалымат:

|                                                                                                                            |             |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Кардарларга берилген кредиттердин нарксызданышын жабууга каралган жөнгө салуу камдар (резервдер) (КРУБ талаптарына ылайык) | (1 367 393) | (1 283 811) | (815 727) |
| КРУБ талаптарына ылайык башка финансылык активдер боюнча РППУ (жөнгө салуу отчеттуулугу)                                   | (107 797)   | (96 899)    | (55 774)  |
| КРУБ талаптарына ылайык башка активдер боюнча РППУ (жөнгө салуу отчеттуулугу)                                              | (179 886)   | (182 212)   | (192 724) |
| Жөнгө салуу отчеттуулугуна ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда                                                                    | 3 817 495   | 2 886 792   | 5 931 256 |

Башкы Менеджер

Башкы Бухгалтер

Шерифов

Тилиев



**2025-жылдын 31-Май карата (аны кошо алганда)  
ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ**

**ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ**  
Бишкек ш., Чуй пр., 245

Ченем бирдиги: миң сом.

|                                                                                                                                          | 31-Май 2025-<br>жыл | 31-Май 2024-<br>жыл |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Пайыздык киреше                                                                                                                          | 2 096 106           | 1 704 720           |
| Пайыздык чыгаша                                                                                                                          | (630 510)           | (408 621)           |
| <b>ПАЙЫЗДЫК АКТИВДЕРДИН НАРКСЫЗДАНЫШЫНАН УЛАМ КЕЛИП<br/>ЧЫККАН ЖОГТУУЛАРДЫ ЭСЕПТЕН ЧЫГАРУУГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА<br/>ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ</b>        | <b>1 465 596</b>    | <b>1 296 099</b>    |
| Пайыздык активдердин нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымдар                                                                         | (2 570)             | (42 223)            |
| <b>ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ</b>                                                                                                              | <b>1 463 026</b>    | <b>1 253 876</b>    |
| Чет өлкө валютасы менен операциялардан пайда                                                                                             | 533 669             | 383 031             |
| Банктын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн комиссияндук кирешелер                                                                                  | 404 920             | 506 336             |
| Комиссиондук чыгашалар                                                                                                                   | (337 056)           | (335 544)           |
| Башка кирешелер                                                                                                                          | 7 617               | 22 009              |
| <b>ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР</b>                                                                                                      | <b>609 150</b>      | <b>575 832</b>      |
| <b>ОПЕРАЦИЯЛЫК КИРЕШЕЛЕР</b>                                                                                                             | <b>2 072 176</b>    | <b>1 829 708</b>    |
| <b>ОПЕРАЦИЯЛЫК ЧЫГАШАЛАР</b>                                                                                                             | <b>(921 628)</b>    | <b>(869 181)</b>    |
| <b>ПАЙДА САЛЫГЫН ЖАНА БАШКА ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА<br/>НАРКСЫЗДАНЫШЫНАН УЛАМ КЕЛИП ЧЫККАН ЧЫГЫМДАРДЫ ЭСЕПТЕН<br/>ЧЫГАРУУГА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА</b> | <b>1 150 548</b>    | <b>960 527</b>      |
| (Чыгымдар) / Башка операциялардын нарксызданышынан улам келип чыккан чыгымдарды калыбына келтирүү                                        | (11 744)            | 8 427               |
| <b>ПАЙДА САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА</b>                                                                                                      | <b>1 138 804</b>    | <b>968 954</b>      |
| Пайда салыгына кеткен чыгашалар                                                                                                          | (120 335)           | (104 135)           |
| <b>ТАЗА ПАЙДА</b>                                                                                                                        | <b>1 018 469</b>    | <b>864 819</b>      |
| <i>Пайдага же чыгымга кайра классификацияланышы мүмкүн болгон<br/>статьялар</i>                                                          |                     |                     |
| <i>Адилет нарк боюнча кайрадан баалануучу резервдин өзгөрүүсү (Башка<br/>жыйынды киреше аркылуу баалануучу инвестициялар)</i>            |                     |                     |
| <i>Пайдада жана чыгымда таанылган күтүлүүчү кредиттик<br/>чыгымдарынын резервдеринин калыбына келтирилүүсү</i>                           |                     |                     |
| <b>ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ</b>                                                                                                              | <b>1 018 469</b>    | <b>864 819</b>      |
| <i>Бир акцияга туура келген пайда, сом</i>                                                                                               | <i>170</i>          | <i>144</i>          |

Маалымат:

Жөнгө салуу отчеттуулугуна ылайык таза пайда

930 523

799 355

Башкы Менеджер

Шевки Сарылаев

Башкы Бухгалтер

Тилеке Саев



**2025-жылдын 31-Май карата (аны кошо алганда)  
ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИ САКТОО ТУУРАЛУУ ОТЧЕТ**

**ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНКЫ**  
Бишкек ш., Чуй пр., 245

| Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы                                                                                       | Бекитилген көрсөткүч | Ченемдин иш жүзүндөгү көрсөткүчү |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1) | 20% жогору эмес      | 17,0%                            |
| Банк менен байланыштуу бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)          | 15% жогору эмес      | 2,2%                             |
| Банк менен байланыштуу болбогон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)                     | 30% жогору эмес      | 15,0%                            |
| Банк менен байланыштуу болгон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)                       | 15% жогору эмес      | 0,0%                             |
| Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)                                                                        | 14% кем эмес         | 20,1%                            |
| Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2)                                                              | 9,5% кем эмес        | 18,9%                            |
| Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)                                                      | 8% кем эмес          | 18,9%                            |
| Лeverаж (K2.4)                                                                                                                          | 6% кем эмес          | 11,6%                            |
| Банктын ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (K3.1)                                                                                         | 45% кем эмес         | 58,0%                            |
| "Узун" ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмүн бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.2)                                            | 10% жогору эмес      | -                                |
| "Кыска" ачык валюта позициянын суммардык өлчөмү бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.3)                                              | 10% жогору эмес      | -                                |
| Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" индекси)                                                                              | 20% кем эмес         | 22,2%                            |
| Баалуу металлдар түрүндөгү "узун" ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.5)                    | Колдонулбайт         | Колдонулбайт                     |
| Баалуу металлдар түрүндөгү "кыска" ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.6)                   | Колдонулбайт         | Колдонулбайт                     |

Башкы Менеджер

Башкы Бухгалтер

Шевки Сарылар

Тилек Аширбаев



